

«О!Банк» ААК

МСФОго ылайык
ФИНАНСЫЛЫК АБАЛ ЖӨНҮНДӨ ОТЧЕТ
2025-жылдын 30-июнуна караштуу

Юридикалык дареги: 720033, Бишкек ш., Фрунзе көч., 390
Идентификациялык номери 01204199910016

ОАО "О!Банк"

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ
в соответствии с МСФО
на 30 июня 2025 года (включительно)

Юридический адрес: 720033 г. Бишкек, ул. Фрунзе 390
Идентификационный номер 01204199910016

	(миң.сом) 2025-ж. 30-июну 30 июня 2025 г.	(тыс.сом) 2024-ж. 30-июну 30 июня 2024 г.	(миң.сом) 2024-ж. 31-декабры 31 декабря 2024 г.
АКТИВДЕР			
Акча каражаттары	2 108 521	2 110 358	2 106 846
Улуттук банктагы эсептердеги акча каражаттары	1 540 530	1 061 731	1 316 230
Улуттук банктагы депозиттер	2 107 223	1 922 351	622 155
Банктардагы каражаттар	3 598 633	4 195 233	3 141 271
Кардарларга берилген кредиттер	16 454 837	8 772 645	12 316 672
Кардарлардын кредиттерине мүмкүн жоготууларга кам көрүү	(994 733)	(659 501)	(727 851)
Кардарларга берилген таза кредиттер	15 460 104	8 113 143	11 588 821
Амортизацияланган нарк боюнча өлчөнгөн инвестициялар	3 000 251	731 527	1 016 032
Негизги каражаттар жана материалдык эмес активдер	1 658 620	1 078 320	1 536 572
Репо келишимдери	0	128 083	168 546
Башка банк мүлкү, таза	30 595	65 204	42 306
Башка активдер	3 286 938	612 406	1 308 980
Активдер, БАРДЫГЫ	32 791 415	20 018 356	22 847 760

МИЛДЕТТЕНМЕЛЕР жана КАПИТАЛ
МИЛДЕТТЕНМЕЛЕР

Банктардын каражаттары	942 060	2 626 253	2 248 935
Кардарлардын эсептери	22 946 515	12 170 792	14 673 204
Башка карыздык каражаттар	686 829	558 575	676 452
Субординацияланган карыз	166 155	0	0
Кийинкиге калтырылган салык милдеттенмелери	109 616	90 085	113 275
Башка милдеттенмелер	3 285 258	579 599	826 962
ЖАЛПЫ милдеттенмелер	28 136 432	16 025 305	18 538 828
КАПИТАЛ			
Уставдык капитал	1 200 008	1 200 008	1 200 008
Юридикалык жак кошкон кошумча капитал	300 000	0	0
Банктын келечектеги керектөөлөрү үчүн камдар	1 920	1 782	1 782
Негизги каражаттарды кайра баалоо боюнча резервдер	554 090	196 960	555 765
Бөлүштүрүлбөгөн пайда	2 598 966	2 594 300	2 551 376
БАРДЫГЫ: капитал	4 654 983	3 993 050	4 308 932
БАРДЫГЫ: МИЛДЕТТЕНМЕЛЕР ЖАНА КАПИТАЛ	32 791 415	20 018 356	22 847 760

Маалымат үчүн:

Улуттук банктын талаптарына ылайык кардарлардын кредиттерине мүмкүн болуучу жоготуулар үчүн резерв	(1 395 927)	(1 121 067)	(1 108 128)
Улуттук банктын талаптарына ылайык башка активдер боюнча камдар	(55 259)	(65 818)	(60 613)
Улуттук банктын талаптарына ылайык бөлүштүрүлбөгөн пайда	2 175 200	2 115 927	2 169 548

«О!Банк» ААК
Башкармалыгынын Төрагасы

"О!Банк" ААК
Башкы бухгалтери

Чыныбаева А.Т.

Усупбаева Н.Т.

АКТИВЫ

Денежные средства	2 106 846
Денежные средства на счетах в НБКР	1 316 230
Депозиты в НБКР	622 155
Средства в банках	3 141 271
Ссуды предоставленные клиентам	12 316 672
Резерв на возможные потери по ссудам клиентов	(727 851)
Чистые ссуды , предоставленные клиентам	11 588 821
Инвестиции, оцениваемые по амортизированной стоимости	1 016 032
Основные средства и нематериальные активы	1 536 572
Соглашения по РЕПО сделке	168 546
Прочая собственность банка, нетто	42 306
Прочие активы	1 308 980
ИТОГО активы	22 847 760

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА и КАПИТАЛ
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Средства банков	2 248 935
Счета клиентов	14 673 204
Прочие заемные средства	676 452
Субординированный долг	0
Отложенные налоговые обязательства	113 275
Прочие обязательства	826 962
ИТОГО обязательства	18 538 828

КАПИТАЛ

Уставный капитал	1 200 008
Дополнительный капитал, внесенный юридическим лицом	0
Резервы для будущих потребностей банка	1 782
Резервы по переоценке основных средств	555 765
Нераспределенная прибыль	2 551 376
ИТОГО: капитал	4 308 932

ВСЕГО: ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И КАПИТАЛ

Справочно:

Резерв на возможные потери по ссудам клиентов согласно требованиям Национального банка	(1 108 128)
Резервы по остальным активам согласно требованиям НБКР	(60 613)
Нераспределенная прибыль согласно требованиям НБКР	2 169 548

Председатель Правления
ОАО "О!Банк"

Главный бухгалтер
ОАО "О!Банк"



31

МСФОго ылайык ЖЫЙЫНДЫ КИРЕШЕ ЖӨНҮНДӨ ОТЧЕТ
2025-жылдын 30-июнуна караштуу

Пайыздык кирешелер	1 858 056	810 998
Пайыздык чыгашалар	(746 580)	(354 738)
ССУДАЛАР БОЮНЧА МҮМКҮН БОЛУУЧУ ЖОГТУУЛАРГА КАРАТА РЕЗЕРВДИ КАЛЫБЫНА КЕЛТИРГЕНГЕ ЧЕЙИНКИ ТАЗА ПАЙЫЗДЫК КИРЕШЕ/ЧЫГАША	1 111 477	456 260
Ссудалар боюнча мүмкүн болуучу жоготууларга резервди калыбына келтирүү (түзүү)	(258 416)	112 785
ТАЗА ПАЙЫЗДЫК КИРЕШЕЛЕР/ЧЫГАШАЛАР	853 061	569 045
Комиссиялык кирешелер	292 388	199 522
Комиссиялык чыгашалар	(326 707)	(221 433)
Чет элдик валюта менен операциялар боюнча таза пайда	151 338	152 098
Башка операциялар боюнча баанын түшүшүнө карата резервди түзүү	7 805	(7 754)
Башка кирешелер	22 500	18 534
ТАЗА ПАЙЫЗДЫК ЭМЕС КИРЕШЕЛЕР	147 325	140 967
Операциялык чыгашалар	(958 128)	(545 519)
КИРЕШЕ САЛЫГЫНА ЧЕЙИНКИ ПАЙДА	42 258	164 493
Киреше салыгы боюнча чыгашалар	3 214	(19 105)
ТАЗА ПАЙДА/ЖОГТУУ	45 473	145 388

Бир акцияга пайда

Маалымат үчүн:

КРУБнын талаптарына ылайык таза пайда

«О!Банк» ААК
Башкармалыгынын Төрагасы

«О!Банк» ААК
Башкы бухгалтери

(МИҢ.СОМ)	(ТЫС.СОМ)
2025-ж.	2024-ж.
30-июну	30-июну
30 июня	30 июня
2025 г.	2024 г.
1 858 056	810 998
(746 580)	(354 738)
1 111 477	456 260
(258 416)	112 785
853 061	569 045
292 388	199 522
(326 707)	(221 433)
151 338	152 098
7 805	(7 754)
22 500	18 534
147 325	140 967
(958 128)	(545 519)
42 258	164 493
3 214	(19 105)
45 473	145 388

Чыныбаева А.Т.

Усупбаева Н.Т.

ОТЧЕТ О СОВОКУПНОМ ДОХОДЕ в соответствии с МСФО
на 30 июня 2025 года (включительно)

Процентные доходы
Процентные расходы
ЧИСТЫЙ ПРОЦЕНТНЫЙ ДОХОД/РАСХОД
ДО ВОЗМЕЩЕНИЯ (ФОРМИРОВАНИЯ) РЕЗЕРВА НА ВОЗМОЖНЫЕ ПОТЕРИ ПО ССУДАМ
Возмещение (формирование) резерва на возможные потери по ссудам
ЧИСТЫЙ ПРОЦЕНТНЫЙ ДОХОД/РАСХОД
Комиссионные доходы
Комиссионные расходы
Чистая прибыль по операциям с иностранной валютой
Формирование резервов под обесценение по прочим операциям
Прочие доходы
ЧИСТЫЕ НЕПРОЦЕНТНЫЕ ДОХОДЫ
Операционные расходы
ПРИБЫЛЬ ДО НАЛОГА НА ПРИБЫЛЬ
Расходы по налогу на прибыль
ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ/УБЫТОК
Прибыль на одну акцию

Справочно:

Чистая прибыль согласно требованиям ЦБ КР

Председатель Правления
ОАО "О!Банк"

Главный бухгалтер
ОАО "О!Банк"



31

**Экономикалык нормативдерди сактоо жөнүндө маалымат
2025-жылдын 30-июнуна караштуу**

**Сведения о соблюдении экономических нормативов
на 30 июня 2025 года (включительно)**

Наименование экономических нормативов и требований	Белгиленген нормативдин мааниси	Нормативдин чыныгы мааниси Фактическое значение норматива	Установленное значение норматива	Наименование экономических нормативов и требований
Банк менен байланышпаган бир зайымчыга карата тобокелдиктин максималдуу өлчөмү (К 1.1)	20%дан ашык эмес	6.8%	не более 20%	Максимальный размер риска на одного заемщика, не связанного с банком (К 1.1)
Банк менен байланышкан бир зайымчыга карата тобокелдиктин максималдуу өлчөмү (К1.2)	15%дан ашык эмес	11.3%	не более 15%	Максимальный размер риска на одного заемщика, связанного с банком (К1.2)
Банк менен байланышпаган банкка банктар аралык жайгаштыруулар боюнча тобокелдиктин максималдуу өлчөмү (К1.3)	30%дан ашык эмес	1.9%	не более 30%	Максимальный размер риска по межбанковским размещениям в банк, не связанный с банком (К1.3)
Банктын аффилирленген жагы болуп саналган тобокелдиктин максималдуу өлчөмү (К 1.4)	15%дан кем эмес	0.0%	не более 15%	Максимальный размер риска по межбанковским размещениям в банк, являющийся аффилированным лицом банка (К 1.4)
Суммардык капиталдын адекваттуулук коэффициенти (К 2.1)	12%дан кем эмес	15.2%	не менее 12%	Коэффициент адекватности суммарного капитала (К 2.1)
Биринчи деңгээлдеги капиталдын адекваттуулук коэффициенти (К 2.2)	7.5%дан кем эмес	15.2%	не менее 7.5%	Коэффициент адекватности капитала Первого уровня (К 2.2)
Капиталдын адекваттуулук коэффициенти К2.3	5%дан кем эмес	13.1%	не менее 6%	Коэффициент адекватности капитала К2.3
Лeverаж (К 2.4)	6%дан кем эмес	10.5%	не менее 6%	Лeverаж (К 2.4)
Ликвиддүүлүктүн нормативи (К3.1)	45%дан кем эмес	75.7%	не менее 45%	Норматив ликвидности (К3.1)
Узун ачылган валюталык позициялардын суммардык чоңдугу боюнча бузулган күндөрдүн саны (К 4.2)	20%дан ашык эмес	0.0%	не более 20%	Количество дней нарушений по суммарной величине длинных открытых валютных позиций (К 4.2)
Кыска ачылган валюталык позициялардын суммардык чоңдугу боюнча бузулган күндөрдүн саны (К 4.3)	20%дан ашык эмес	0.0%	не более 20%	Количество дней нарушений по суммарной величине коротких открытых валютных позиций (К 4.3)
Банктын капиталынын кошумча запасы («капиталдын буфери» индекси)	18%дан кем эмес	16.5%	не менее 18%	Дополнительный запас капитала банка (индекс «буфер капитала»)
Баалуу металлдарда узун ачылган валюталык позициялардын суммардык чоңдугу боюнча бузулган күндөрдүн саны (К4.5)	20%дан ашык эмес	колдонулбайт не применяется	не более 20%	Количество дней нарушений по суммарной величине длинных открытых валютных позиций в драгоценных металлах (К4.5)
Баалуу металлдарда кыска ачылган валюталык позициялардын суммардык чоңдугу боюнча бузулган күндөрдүн саны (К4.6)	20%дан ашык эмес	колдонулбайт не применяется	не более 20%	Количество дней нарушений по суммарной величине коротких открытых валютных позиций в драгоценных металлах (К4.6)

«О!Банк» ААК
Башкармалыгынын Төрагасы

"О!Банк" ААК
Башкы бухгалтери

Чыныбаева А.Т.

Усупбаева Н.Т.

Председатель Правления
ОАО "О!Банк"

Главный бухгалтер
ОАО "О!Банк"



37